

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:

Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.

№ 1. Бак-дарактарды көп өстүрүүнүн себеби ...

- а) көмүр кычкыл газ бөлүп чыгарат
- б) кычкылтек бөлүп чыгарат
- в) үйлөрдү курууга колдонушат
- г) кагаз даярдаганга керек

№ 2. Адамзаттын эң маанилүү ачылыштарынын бири болуп ... ойлоп табуусу саналат.

- а) телефон
- б) дөңгөлөк
- в) муздаткыч
- г) велосипед

№ 3. Биздин заманга чейин маанилүү маалыматты кантип билдиришкен?

- а) кат жазып берип ийишкен
- б) көгүчкөндөр жеткирген
- в) телефон менен кабарлашкан
- г) бийик жерлерге от жагышкан

№ 4. Жөнөкөйлүгү менен таң калтырган мыкты архитектуралык табылга болуп эмне саналат?

- а) радио
- б) микроскоп
- в) боз үй
- г) жыгач кайык

№ 5. Абага учууну биринчи жолу кимдер ишке ашырган?

- а) орустар
- б) француздар
- в) кытайлар
- г) япондор

№ 6. Бүтүндөй Жер планетасындагы жаратылыштын жагымсыз абалы – бул ...

- а) экологиялык глобалдуу маселе
- б) жаратылышты сактоону колго алуу
- в) табият менен таттуу мамиледе болуу
- г) жаратылышка болгон жоопкерчилик

№ 7. Көп кабаттуу үйлөрдү куруунун зарылдыгы эмнеде?

- а) аз аянт ээлегендигинде
- б) бекем материалдардан салынгандыгы
- в) аз каражаттын талап болгону
- г) кооздук үчүн курулуп жаткандыгы

№ 8. Эгин айдалган талаадан байыркы курулуштардын ордун эмне аркылуу көрө алабыз?

- а) фотоаппарат
- б) аэросүрөт
- в) дрон
- г) камера

№ 9. Алгачкы “чыныгы” үйлөр качан пайда болгон?

- а) жашаш керек болгондо
- б) курулуш материалдары пайда болгондо
- в) дыйканчылык өнүккөн мезгилде
- г) 200 – 300 - жыл мурун пайда болгон

№ 10. Жаратылышты сактоонун негизги ыкмаларынын бири ...

- а) завод-фабрикалардын ишин токтотуу
- б) акыр-чикирди кайра иштетүү
- в) аба тазалоочу каражаттарды колдонуу
- г) электр энергиясы менен иштөөгө өтүү

ТЕСТТИН АЯГЫ

Тестти баалоо:

Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.

Баллдар	Баасы
1 – 4 балл үчүн	«2»
5 – 6 балл үчүн	«3»
7 – 8 балл үчүн	«4»
9 – 10 балл үчүн	«5»